

Каралды:
Педагогикалык
кеңештін
№1 протоколунда
“29” август 2022-жыл

Бекітім:
№ 94 жалпы орто билим берүү
мектебинин милдетин аткаруучу




Ажыгулова К.К.

№94 ЖОББ мектебинин предметтик мугалиминин календардык-тематикалық пландаштыруусу жөнүндө жобо

1. Жалпы жоболор.

- 1.1. Календардык-тематикалық пландаштыруу жөнүндө ушул Жобо Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамына ылайык иштелип чыккан жана №94 -мектебинин тематикалық пландаштырууну жүзөгө ашыруунун жол жобосун аныктайт.
- 1.2. Тематикалық пландаштыруу билим берүүнү бөлүштүрүүнү билдирет, ал окуу планына ылайык окуу предметинин чегинде материалдарды жана иш формаларын администрациянын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн эске алуу менен аныкталат .
- 1.3. Бул жобо окуу жылына карата мугалимдин педагогикалық ишин стратегиялык пландаштыруунун бирдиктүү формаларын белгилеп жана камсыз кылуу максатында иштелип чыккан:

- Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамынын 26-ст. ылайык окуучулардын мамлекеттик стандарттан төмөн эмес билим алуу укугун камсыздайт;
- Педагогикалық жамааттын окутуу ишин уюштуруунун методдорун жана формаларын эркин тандап алуу укугун камсыз кылат.

- 1.4. Предмет боюнча календардык жана тематикалық пландаштыруу окуу программаларына жана мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык билим берүү программаларынын ишке ашырууну камсыз кылышы керек.

- 1.5. Мугалимдин календардык-тематикалық планы - бул окуу планын так аткаруу учун

методикалык компетенттүү пландаштыруу камсыз кылган, билим беруу процессии уюштурууга көмөктөшүүчү милдеттүү документ болуп саналат.

1.6. Ап бир мугалим тарабынан предметтик программанын негизинде 1 жылга календардык-тематикалык план түзүлөт.

1.7. Календардык-тематикалык план усулдук бирикменин биринчи отурумунда каралышы керек, ал мектеп директорунун 15-сентябрغا чейин бекитилген усулдук иштер боюнча директордун орун басары менен макулдашылган протоколдо чагылдырышы керек.

1.8. Календардык-тематикалык пландаштыруу эки нускамада директордун окуутарбия иштери боюнча орун басарына 10-сентябрдан кечиктирилбестен тапшырылат.

1.9. Тематикалык пландоонун бир нускамасы директордун усулдук иштери боюнча орун басарында, экинчи нускамасы мугалимде сакталат.

1.10. Директордун усулдук иштери боюнча орун басары календардык-тематикалык планды 1 жыл сактайт.

2. Календардык-тематикалык планды каттоо

2.1. КТПнын түзүмү жана мазмуну.

2.1.1 .КТП предметтик, окуу-методикалык топтомдогу мамлекеттик стандартына шайкеш келиши керек.

2.1.2. КТП төмөнкүлөрдү камтышы керек:

-титулдук барак;

-өз предметин пландаштыруу;

2.2. Титулдук барактын дизайнына карата талаптар (1-тиркемени караңыз)

2.3. Өзүнүн календардык-тематикалык планын иштеп чыгууга талаптар. Мугалимдин календардык-тематикалык планы төмөнкү графаларды камтышы керек.

-Сабактын номери

-Сабактын темасы

-Сабактын мазмуну

-Үй тапшырма

-Дата

Сабактын номери графага сабактын номерин камтылат.

«Дата» графасына сабактын пландаштырылган күнү жана сабактын иш жүзүндөгү датасы кирет. Дата дал келбесе, анын себептерин түшүндүрүп жазуу жүргүзүлөт.

«Сабактын темасы» графасына :

- Сабактын темасы
- Аяктагандан кийин сабакта берилген тапшырманын аталышы
- Практикалык лабораториялык чыгармачыл иштердин аталышы камтылат.

2.4. Зарыл болсо , календардык-тематикалык пландаштыруу иш тутумун

чагылдырган кошумча тилкелерди камтышы мүмкүн.